

ОТДЕЛ НАУКА

Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И.Скрябина

Факультет: Агрономии и лесного хозяйства

Наименования кафедры: Лесоводство и плодоводство

Таблица 1

1. Статистические показатели НИР творческой деятельности за последние 2016-2021 года

№	Ф.И.О. (авторов, соавторов)	Учёная степень, звание	Наличие патентов, авторских свидетельств об интеллектуальной собственности*	Выпуск монографий (название, издательство, год, стр, объем п.л.и др)	Учебников, учебных пособий (название, издательство, год, стр, объем п.л. и др)
1	2	3	4	5	6
1.	Тургунбаев К.Т Бурханов А.М., Аалиев С.А., Капарова Э.Б., Султангазиев О.Э., Канатбеков Н.К., Керимкулова Н.Т.	д.с-х.н., доцент, и.о. профессор			Памятка лесовода и садовода Ассоциация лесоиспользователей и землепользователей Кыргызстана, 2020. С-109
2.	Тургунбаев К., Кочкумбаев Т., Шалпыков К. Аалиев С.А. Калыков Ж. Бадыров М.Р. Имаралиева Т.				Мөмө-жемиш питомнигин башкаруу Брошюра. Бишкек 2018 г.
3.	Тургунбаев К.Т Орозакунова Р.Т.				Агротехника возделывания сливы: Модуль по улучшению практических навыков фермеров. Бишкек, 2017. – 64 с.

4.	Тургунбаев К.Т Орозакунова Р.Т.				Кара өрүктү өстүрүүнүн агротехникасы Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль Бишкек, 2017. – 64-б.
5.	Тургунбаев К. Т. Орозакунова Р. Т..				Алма өстүрүүнүн агротехникасы: Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль Бишкек: Триада, 2017. – 94 б.
6.	Кожомуратова Ж., У.Фишер-Зуйков, Исаков А., Джумабаева С., А.Иманалиев. -				Менеджмент пастбищ. Модуль по улучшению практических навыков фермеров. Бишкек, 2017. – 65 с.
7.	Кожомуратова Ж., У.Фишер-Зуйков, Исаков А., Джумабаева С., А.Иманалиев. -				Жайыттардын менеджменти: Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль Бишкек, 2017. – 61-б.
8.	Киязова Н.В. Иманалиев А.Т.				Агротехника возделывания многолетних злаковых трав: Модуль по улучшению практических навыков фермеров / Бишкек, 2016. – 50
9.	Киязова Н.В. Иманалиев А.Т.				Көп жылдык дан өсүмдүктөрүн өстүрүү агротехникасы: Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль Түзүүчү:– Бишкек, 2017. – 86 б.
10.	Яковлева Н.В.				Агро токой чарбачылыгы: Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль– Бишкек, 2017. – 24 б.
11.	Яковлева Н.В.				Агролесоводство: Модуль по улучшению практических навыков фермеров Бишкек, 2017. – 24 с

12.	Содомбеков И.С. Бадыров М.Р.				Агротехника возделывания миндаля. Модуль по улучшению пракических навыков фермеров/ Бишкек, 2017. – 36 с.
13.	Содомбеков И.С. Бадыров М.Р.				Бадам өстүрүүнүн агротехникасы: Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль Бишкек, 2017. – 36 б.
14.	Содомбеков И.С. Бадыров М.Р.				Агротехника возделывания фисташки: Модуль по улучшению практических навыков фермеров Бишкек, 2017. – 50 с.
15.	Содомбеков И.С. Бадыров М.Р.				Мистени өстүрүүнүн агротехникасы: Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль Бишкек, 2017. – 50-б.
16.	Содомбеков И.С. Аалиев С.А.				Агротехника возделывания ореха грецкого. Модуль по улучшению практических навыков фермеров Бишкек, 2017. – 46 с.
17.	Содомбеков И.С. Аалиев С.А.				Грек жаңгагын өстүрүүнүн агротехникасы. Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль Бишкек, 2017. – 46 с.
18.	Содомбеков И.С. Аалиев С.А.				Дары чөптөрүн өстүрүүнүн агротехникасы Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль / Бишкек, 2017. – 49-б.
19.	Содомбеков И.С. Аалиев С.А.				Агротехника выращивания лекарственных трав. Модуль по улучшению практических навыков фермеров / – Бишкек, 2017. – 49 с.
20.	Аалиев С.А. Содомбеков И.С.				Агротехника возделывания малины: Модуль по улучшению практических навыков фермеров Бишкек, 2017. – 42с
21.	Аалиев С.А. Содомбеков И.С.				Малинаны өстүрүүнүн агротехникасы: Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн

					жакшыртуу боюнча модуль Бишкек, 2017. – 42б.
22.	Аалиев С.А. Содомбеков И.С.				Агротехника возделывания клубники: Модуль по улучшению практических навыков фермеров - Бишкек, 2017. – 42с.
23.	Аалиев С.А. Содомбеков И.С.				Кулпунай өстүрүүнүн агротехникасы: Фермерлердин тажрыйбалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль / Бишкек, 2017. – 42б.
24.	Конурова Д.С.				Алчаны өстүрүүнүн агротехникасы: Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль Бишкек, 2017. – 56-б.
25.	Конурова Д.С.				Агротехника выращивания черешни: Модуль по улучшению практических навыков фермеров Бишкек, 2017. – 56 с.
26.	Конурова Д.С.				"Карагатты өстүрүү технологиясы" модулу Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль – Бишкек, 2017. – 49-б.
27.	Конурова Д.С.				Технология возделывания смородины: Модуль по улучшению практических навыков фермеров Бишкек, 2017. – 49 с.
28.	Мурзаев Т.Дж.				Технология изготовления ящиков для изготовления сельскохозяйственной продукции: Модуль по улучшению практических навыков фермеров– Бишкек, 2016. – 47 с.
29.	Мурзаев Т.Дж.				Айыл чарба продукцияларын сактоо үчүн ящиктерди даярдоонун технологиясы: Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль / – Бишкек, 2016. – 47-б.

30.	Мурзаев Т.Дж.				Технология изготовления глиняных горшков: модуль по улучшению практических навыков фермеров – Бишкек, 2017. – 43 с.
31.	Мурзаев Т.Дж.				Чопо карапаларын даярдоонун технологиясы. Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль Бишкек, 2017. – 43-б.
32.	Мурзаев Т.Дж.				Технология изготовления ящиков: Модуль по улучшению практических навыков фермеров– Бишкек, 2017. – 47 с.
33.	Мурзаев Т.Дж.				Мүшөктөрдү даярдоонун технологиясы: Фермерлердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча модуль / – Бишкек, 2017. – 47-б.
34.	Тургунбаев К.Т., Бурханов А.М., Капарова Э.Б., Султангазиев О.Э.				Багбандар жана токойчулар үчүн колдонмо. Колдонмо. Бишкек 2021 г.
35.	Тургунбаев К.Т., Бурханов А.М., Капарова Э.Б., Султангазиев О.Э.				Руководство частного лесовода и садовода. Руководство. Бишкек 2021 г.

Примечание: * ссылка обязательно на Официальный бюллетень «Интеллектуальная собственность» Кыргызпатент и др. источники

Таблица 2

№	Ф.И.О. (авторов, соавторов)	Название журнала	Название статьи (ссылка обязательно)	Импакт- фактор журнала	Ссылка на главный профиль в РИНЦ*
1	2	3	4	5	6

Кафедра лесоводство и плодоводства

1.	Тургунбаев К.Т., Содомбеков И.С., Аалиев С.А.	Вестник Кыргызского Национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. 2017. № 3 (44). С. 64-67.	«Агробиологическая характеристика многолетних злаковых трав выращиваемых в условиях Чуйской долины» https://elibrary.ru/item.asp?id=29406668		https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=884163
2.	Тургунбаев К.Т., Бадыров М., Шалпыков К.Т.	Сетевое издание Международный студенческий научный вестник ISSN 2409-529X	Агробиологические особенности дикорастущих видов яблони https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19051		https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=884163
3.	Тургунбаев К.Т.	Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР); Санкт-Петербургский научный центр РАН . 2017. С. 154-1156	«Роль местных сообществ в сохранении местного разнообразия плодовых культур в условиях In Situ/On Farm в Центральной Азии» https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30790447		https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=884163
4.	Тургунбаев К.Т.	Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. №2 2018г.	«Динамика изменения продуктивности фотосинтеза, нарастание площади листовой поверхности и пигментная система культурных сортов яблони (MALUS DOMESTICA BORKH)». https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32703913		https://applied-research.ru/article/view?id=12127
5.	Тургунбаев К.Т.	Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. №3, Москва.- 2018г. С 110-114.	«Сорта и формы яблони в условиях юга Кыргызстана». https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12159		https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=884163

6.	Тургунбаев К.Т.	Вестник Кыргызского Национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. 2018. № 2 (47). С. 76-79.	«Перспективы развития плодородства в Кыргызстане» https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34908198		https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=884163
7.	Тургунбаев К.Т., Содомбеков И.С., Аалиев С.А. и др.	Вестник Кыргызского Национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. 2017. № 3 (44). С. 64-67.	«Агробиологическая характеристика многолетних злаковых трав выращиваемых в условиях Чуйской долины». https://elibrary.ru/item.asp?id=29406668		https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=884163
8.	Тургунбаев К.Т., Конурова Д.С., Левченко М.В., Смагулова Ш.Б., Успанов А.М.,	Россия. Вестник защиты растений. 2016. Т.89. №3 С.85-86	Вирулентность Кыргызстанских природных изолятов анаморфных аскомицетов в отношении личинок колорадского жука. http://vizrspb.ru/assets/docs/vestnik/2016/3/Vestnik_16-3-051_Konurova.pdf		https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=884163
9.	Turgunbaev K. T.	. Uzun, K. T. Turgunbaev, A. Abdullaev, [и др.] // Innovative approaches in agriculture, forestry and aquaculture sciences – Ankara, Turkey - 2018. Certificate - № 26649. - P. 89-99.	Evaluation of central Asia apple genetic resources: Som fruit and tree characteristics of naturally growing apple species in Kyrgyzstan https://www.researchgate.net/publication/333644943_Genetic_Diversity_in_Apple_Accessions_Belong_to_Different_Species_Collected_from_Natural_Populations_of_Tianshan_Mountains_South-West_Kyrgyzstan		https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=884163

10.	Тургунбаев К.Т.		Рост и развитие яблони в связи с микроклиматическими условиями юга Кыргызстана https://cyberleninka.ru/article/n/rost-i-razvitie-yablони-v-svyazi-s-mikroklіmaticheskimi-usloviyami-yuga-kyrgyzstana		https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=884163
11.	Конурова Д.С. Тургунбаев К.Т., Леднев Г.Р. Левченко М.В., Успанов А.М.	Россия. Журнал “Современные проблемы науки и образования”. Издательский Дом “Академия Естествознания” (Пенза). eISSN: 2070-7428. №2. 2017 г. С 223-225.	Видовой состав энтомопатогенных грибов Кыргызстана и перспективы их использования для контроля численности насекомых-фитофагов https://elibrary.ru/item.asp?id=29036294		https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=884132
12.	Конурова Д.С., Тургунбаев К.Т., Алакунов А.Т.	Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. 2017. № 2 (43). С. 248-250.	Обзор распространения яблонной плодовой гнили в Кыргызстане https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29273844		https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=884132
13.	Yilmaz K.U., Uzun A., Pinar H., Abdullaev A., Sulaimanova N., Turgunbaev K	Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus. 2017. T. 16. № 2. С. 123-132.	Morphological characteristics of different wild berberis sphaerocarpa kar. et kir. genotypes grown in jeti-oguz district (Issyk-Kul province) of north eastern Kyrgyzstan. Морфологические характеристики различных видов Барбариса Berberis L. Kar. et Kir. в условиях Жети-Огузского		https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173363513

			района Иссык-Кульской долины Северо-восточной части Кыргызстана.		
14.	Тургунбаев К.Т., Шалпыков К. и Султанбаева В.А.	Научный-методический журнал. Вестник науки и образования. Москва, 2018.-№ 9 (45).-59-64-б	Продуктивность яблони в условиях юга Кыргызстана https://cyberleninka.ru/article/n/produktivno st-yablony-v-usloviyah-yuga-kyrgyzstana	3,58	http://scientificjournal.ru/i mages/PDF/2018/VNO-45/ VNO-9-45.pdf
15.	Содомбеков И.С Асаналиев А.Ж., Султанбаева А., Хегай С.В.	Успехи современного естествознания.-2017, №3 ,с.46-50.	Продуктивность нута в зависимости от сроков и схем посева в предгорной зоне Чуйской долины»		https://natural-sciences.ru/r u/article/view?id=36410
16.	Содомбеков И.С	К.И.Скрябин атындагы КУАУ нин жарчысы. 2018 №2 (47). С. 92-94.	“Бийик тоолуу ички Тянь-Шандагы Каратал-Жапырык мамлекеттик коругунун өсүмдүктөрүнө кыскача баяндама” https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34908205		https://www.elibrary.ru/autho r_items.asp?authorid=871945 &pubrole=100&show_refs=1 &show_option=0
17.	Стейнберг Э.В.	Вестник КНАУ, №3, 2017, с. 58-64	«Зависимость развития парши яблони от погодных условий» https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45816448		https://www.elibrary.ru/aut hor_profile.asp?authorid=9 81057
18.	Стейнберг Э.В	Вестник КНАУ, №1, 2018,с.123-125	«Изменение почвенного плодородия под плодовым садом» https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45816449		https://www.elibrary.ru/aut hor_profile.asp?authorid=9 81057
19.	Стейнберг Э.В	Вестник КНАУ, №1, 2018,с.123-125	«Бактериальный ожог яблони в Аламединском государственном сортоиспытательном участке Чуйской долины КР»		https://www.elibrary.ru/aut hor_profile.asp?authorid=9 81057
20.	Стейнберг Э.В.	Вестник КНАУ им.К.И.Скрябина, 2017	«Роль биоинсектицидов в защите лесных насаждений»		https://www.elibrary.ru/autho r_profile.asp?authorid=981057

			https://elibrary.ru/item.asp?id=46523307		
21.	Аалиев С.А.	К.И.Скрябин атындагы КУАУ нин жарчысы. 2018 №2 (47). С. 89-92.	“Кадимки дан куурайдын (rubus idaeus) биологиялык өзгөчөлүктөрү” https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34908204		https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=968180
22.	Иманалиев А.Т.	КазНАУ Вестник Алма-Аты 2018	Половой феромон непарного шелкопряда как биологический метод борьбы против вредителей		http://festival.roza.kg/Files/File/student%20Conference/29.pdf
23.	Иманалиев А.Т.	КазНАУ Вестник Алма-Аты 2019 г 3 стр. 227 стр. сборника	Влияние потепления климата и состояние лесного хозяйства Кыргызстан		УДК 001(063) ББЕ 72 Т65 © КазНАУ, 2019 ©Издательство «Айтумар», 2019
24.	Керимкулова Н.Т., Шалпыков К.Т.,	Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований	Перспективные формы дикой яблони в Кыргызстане https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12531		
25.	Керимкулова Н.Т., Шалпыков К.Т.,	Международный студенческий научный вестник. № 6– 2018.	Фенология и период покоя диких видов яблонь https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19310		

Примечание * если не зарегистрирован в РИНЦ необходимо зарегистрироваться

Таблица 3

№	Ф.И.О. (авторов, соавторов)	Наименование публикаций в научных журналах, индексируемых Web of Science. Scopus и др. на 2016 – 2021г, Ссылка	Участие ППС, (тема, место, дата участие)
---	--------------------------------	--	---

			Международ. симпозиум	конференциях	семина рах	в ы с т а в к а х	о л и м п и а д а х	ф е с т и в а л я х	и . д р у г и е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasan Pinar · Haider N Yahya · Sezai Ercişli · Omer Faruk Coskun Mehmet Yaman · Kubanichbek Turgunbaev · Aydın Uzun	Molecular Characterization of Barberry Genotypes from Turkey and Kyrgyzstan. Received: 5 November 2019 / Accepted: 17 September 2021 © Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2021		https://doi.org/10.1007/s10341-021-00599-x					
	Aydın Uzun · Levent Ozer · Kubanichbek Turgunbaev · Hasan Pinar1 · Mehmet Yaman · Kadir Ugurtan Yılmaz · Abdykerim Abdullaev	Identification of Self-Incompatibility in Kyrgyzstan-Originated Apple Genotypes with Molecular Marker Technique Received: 24 June 2020 / Accepted: 20 February 2022 © The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2022		https://doi.org/10.1007/s10341-022-00663-0					

26. Сведения о кооперации с научно-исследовательскими и производственными структурами по созданию учебно-научных центров по приоритетным направлениям науки и техники, созданию и реализации инновационной технологической продукции (опытное мелкосерийное производство, выполнение научно-технических разработок), коммерциализация НИР по каждой кафедре.